

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2025-жылдын 31-декабрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом


	31.12.2025	31.12.2024
АКТИВДЕР		
Акча каражаттары	2 925 153	5 696 139
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	12 879 173	14 217 334
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	26 469 253	24 683 703
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(228 775)	(47 560)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	26 240 478	24 636 143
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	6 977 059	1 904 926
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	267 153	230 079
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(5 343)	(5 035)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	261 810	225 044
Кардарларга берилген кредиттер	31 375 313	22 946 895
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 713 792)	(1 776 402)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	29 661 521	21 170 493
Негизги каражаттар	2 505 096	2 034 757
Материалдык эмес активдер	209 979	292 848
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	163 997	163 214
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	830 027	735 428
Башка активдер	3 475 537	3 330 993
Жыйынтыгында, активдер	86 129 830	74 407 319
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР		
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	1 462 926	1 654 126
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	61 118 379	54 249 965
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	4 879 211	1 426 377
Башка тартылган каражаттар	3 363 236	4 748 915
Субординацияланган карыз	91 692	85 951
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	1 302 141	-
Төлөөгө каралган пайдадан салык	70 566	18 087
Башка милдеттенмелер	1 942 573	1 890 419
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	74 230 723	64 073 840
КАПИТАЛ		
Акционердик капитал	2 010 607	2 001 000
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 272	43 065
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	7 455 078	6 260 997
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	2 390 151	2 028 417
Жыйынтыгында, капитал	11 899 107	10 333 479
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	86 129 830	74 407 319

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси



Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы



Ариф М. Али

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2025-жылдын 31-декабрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом


	31.12.2025	31.12.2024
Пайыздык кирешелер	6 249 463	5 233 002
Пайыздык чыгашалар	(2 347 238)	(2 144 843)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	3 902 225	3 088 159
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(145 947)	94 377
Таза пайыздык кирешелер	3 756 277	3 182 536
Алынган комиссиялык төлөмдөр	1 108 316	1 085 932
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(699 885)	(774 929)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	1 562 458	1 319 026
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	6 720	6 589
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	253 872	188 614
Башка кирешелер	12 849	22 275
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	48 817	(38 186)
Пайыздык эмес таза кирешелер	2 293 146	1 809 321
Операциялык кирешелер	6 049 423	4 991 857
Операциялык чыгашалар	(3 387 371)	(2 747 430)
Операциялык иштен түшкөн пайда	2 662 052	2 244 428
Салык алууга чейинки пайда	2 662 052	2 244 428
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(271 901)	(216 011)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	2 390 151	2 028 417
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	2 390 151	2 028 417

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси



Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы



Ариф М. Али

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2025-жылдын 31-декабрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча


Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	7,6%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	3,6%
Банк менен байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпаган чекте	12,7%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	18,7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 8%	15,0%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	15,0%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	9,3%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	66,0%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	20,6%

Башкы бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси



Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы



Ариф М. Али